

38

(232
араб)

ПАПКА ДЛЯ БУМАГ

Сборник за арабските
пчуропогъ болукушу
жазган: К. Мертанов
1927 г.

Назисурму

Бет

1. Киринз калкыны как адабияттык турсо болуу менсунд 1.
2. Киринз калкыны как адабияттарны башка-га даярдоо менсунд кыскага шеш шаян 3.
3. Мансундуу киринз адабияттары 6.
4. Киринз калкыны как адабияттык турсо-го болуушуну 7.
5. Махамматгардан турсору 9.
6. Мадонумактан турсору 11.
7. Киринз эе адабияттан тартикке алуу нео-шунд шеш шаян 13.
8. Мокад, мадмурмактар менсунд 17.
9. Кучу урларын тартикке алуу менсунд 19.
10. Братурлар урларын тартикке алуу шаян 20.
11. Нео менсунд тартикке алуу шаян 21.
12. Кошуктор менсунд тартикке алуу шаян 23.
13. Таласменсунд тартикке алуу шаян 25.
14. Киринздан эе адабияттан тартикке алуу нео-шунд 28.
15. Киринздан эе адабияттан турсо болуушуну 53.
16. Айткан 68.
17. Ожетбай 70.
18. Дарменсунд 79.
19. Шорменсунд, параман, берденсунд.
20. Киринздан эе адабияттан тартикке алуу менсунд шеш шаян 80.
21. Шаян шеш шаян кошуктор 84.
22. Каро урларын тартикке алуу 94.
23. Нео менсунд тартикке алуу менсунд 95.

(орат адебияттенсунд).
(кото менсунд баш).

1927 чыл.

Кыргыз: Муртаков К.

38

232

Сыргов за адаби
тывовен турларго
болурушчу калом
Месртакъ
1924-ж.

ИНСТИТУТ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ
РУКОПИСИ
38
105 сент. 1981г.

ИНСТИТУТ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ
РУКОПИСИ
232
104 сент.

90/11

Мазмуну

1	Кыргыз саякымын какк адабиятынын түрү	1
	Башкы жөнүндө	
2	Кыргыз саякымын какк адабияттарынын	
	басмага дайындаган жөнүндө кыскача шилем	3
3	Мамандыгы кыргыз адабияттары	6
4	Кыргыз саякымын, какк адабиятымын түрү	
	Башкы шилем	7
5	Макалардын түрү	9
6	Табакчамактын түрү	11
7	Кыргыз эл адабиятынын тартипке алуу жөнүндө	
	шилеме	13
8	Мака, табакчамактын жөнүндө	18
9	Кыргыз саякымын тартипке алуу жөнүндө	19
10	Башкы шилем саякымын тартипке алуу шилем	20
11	Мөө жөнүндө тартипке алуу шилем	21
12	Кыргыздын макалардын тартипке алынышы	23
13	Табакчамактын тартипке алынышы шилем	25
14	Кыргыздын эл адабиятынын тартипке алуу	
	жөнүндө	28
15	Кыргыздын эл адабиятымын түрү	Башкы шилем, 53
16	Айткыч	
17	Оштобой	68
18	Дарыштар	70
19	Шооройдандар, макалардын, беккей	79
20	Кыргыздын эл адабиятынын тартипке алуу	
	жөнүндө шилем	80
21	Мамандык шилем кыскача	84
22	Кара шилем тартипке алуу	89
23	Мөө жөнүндө тартипке алуу	90

1. Кыргыз адабиятынын
1924-жыл

Магдан: К. Шоортоков

هەر ئىتۇۇ قىرغىز و بۇلۇسۇنۇن ئىلىم كە مە سىيە سىنە!



НИИКСЯП
Рукопись № 93
6/III 1980г.

مالىمات.

قىرغىز قالقىنىن قالىق ادا بىيا تىن تۇر لورگو بولۇۇ ئھونۇندە

مەن سۇشقى ۇ باقتا سىزگە قىرغىز قالقىنىن قالىق ادا بىيا تىن تۇر لورگو بولۇۇ ئھونۇندە مەكى تۇردۇۇ ە سقىمە بەردىم ەلە . مۇنۇن باشتا بقىسىندا قالىق ادا بىيا تى اللى بولۇمگو بولۇنۇپ 42 تۇرگو بولۇنگون ، كىيىنگىسىندە بەش بولۇمگو بولۇنۇپ 42 تۇرگو بولۇنگون . مۇنا بۇل سقىمە نىن سۇلەيسىن قايتىپ اللامىن . سە بەجى سۇشقى ئىر نە چە كوندو چانا تۇزۇلگون سقىمە نىن دۇرۇس بولۇپ چىقۇۇ يىنا ە شە نىب چە تە البامىن بولۇسقىمە مەنەن ادا بىيا ت تۇر لورۇنۇن بۇزۇلۇپ قالسا بقتىمال . 2 نىمە ن بۇل سقىمە ە چە ئىر ئىلىم قود مۇندەن و تپوگون ، انىن ۇ ستۇنۇر جاقشىلاب سىناپ كورۇلگون . باشتا بقى 42 تۇرگو بولۇنگون سقىمە نىن نە گىزدۇۇ بولۇۇ يىنا ە چە شە گىم چوق . سە بەجى بۇل سقىمە ەكى تۇردۇۇ ئىلىم قود مۇندان ونگون ئىرسى چە تى سۇۇنۇۇر و ئوۇ . ئىلىم قود مۇندا ۇزۇن باياندا ماقىلىنىپ كوتتۇن ، بىلەمپاز داردىن تالقوۇ يىنا سايىنىپ قىرغىزدىن قالىق ادا بىيا تىن مىندا چە بولۇۇ ابدان تولۇق بولۇۇ ، رادلۇبتۇن بولۇۇندەن تۇر لورۇنۇ بوب بولۇۇى چا عىنان اللە اتورات . ەلچى چا عى داغى دۇرۇس دە بىلگەن ، (1928 جىل مارت اىنىما)

انىن ۇ ستۇنۇ بولۇنۇۇنۇ 1924 نى جىلدا باستوچنى پاكو لىقتا ئىلىم ئىر يەمىندە باياندا قىلغا نىمەدا قىرغىزدىن قالىق ادا بىيا تىن تۇر لورگو بولۇۇى دۇرۇس بولۇنگون ئىر . وق مايدا ادا بىيا تتان چوگ ادا بىيا تتارغا كو چوۇ تارىبى مەنەن بولۇنۇسۇ داغىن جاقشى بولور ەلە دە بىشكەن . مەن مۇنۇ سۇشقىندا ن تولۇق قىردىم . انىن ۇ ستۇنۇ قىرغىزدىن قالىق ادا بىيا تىلدىن تۇر لورگو بولۇۇ ئھونۇندە اللى جىل ابارا بولۇپ تە كىشىرىپ

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.